



**«Нур» Жалал-Абад Колледжинин архиви жөнүндө  
ЖОБО**

**1 Жалпы жоболор**

1. «Нур» Жалал-Абад Колледжинин (мындан ары - мекеме) документтерди сактоо, алардын эсебин алуу, иретке салуу жана пайдалануу учун, ошондой эле мамлекеттик сактоого откоруүгө даярдоо учун атايын архив түзүлöt.

2. Мекеменин архиви өз алдынча түзүмдүк болуунүш катары түзүлöt же иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын курамына кирет. Мекеме архивди атайын жай, керектүү жабдуулар жана кадрлар менен камсыздоого милдеттүү.

3. Комплектелген документтердин курамына, мекеменин ишинин функцияларына жана озгочолутуно жараша архивдин томонкүдөй түрлөрү түзүлöt:

мекеменин архиви - бул мекеменин жана ал мурастаган мурдагы мекемелердин документтерин гана сактаган уюмдун түзүмдүк архиви;

4. Мекеменин архиви өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, архив иши жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5. Мекеменин архиви өз ишин комплектөөнүн булагы болуп санаалган мамлекеттик архив менен тыгыз байланышта ишке ашырат.

6. Мекеме өзүнүн архиви жөнүндө жобону иштеп чыкты, ал тийиштүү мамлекеттик архив менен макулдашылгандан кийин мекеменин ички ведомстволук актысы менен бекитилет.

7. Мекеме озгортулۇп уюшулган же жоюлган учурларда архивдин документтери, ошондой эле иш жүргүзүүдөгү документтер иреттелген түрүндө мураскер мекемеге же жогору турган мекеменин архивине, алар болсо тийиштүү мамлекеттик архивге берилет.

**2. Мекеменин архивинин милдеттери**

8. Мекеменин архивин уюштуруу жана анын интоосу томонкүү милдеттерди чечүү учун зарыл:

- архив жөнүндө жободо каралган документтердин курамын комплектоо;
- документтердин эсебин алуу жана сакталышын камсыз кылуу;
- архив документтеринин илимий-маалымкат аппаратын түзүү;
- документтерди пайдалануу;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондусуна тиешелүү документтерди "Кыргыз Республикасынын архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мөөнөтко жана таланттарга ылайык мамлекеттик сактоого даярдоо жана откоруү.

**3. Мекеменин архивинин функциялары**

9. Мекеменин архиви томонкүү функцияларды ишке ашырат:

- мекеменин түзүмдүк болууниторунун, ошондой эле архивди комплектоо булагы болуп эсептеген башка мекемелердин иш жүргүзүүсү бүткорулۇп, иреттеген документтерин сактоого кабыл алат;

- борбордук (тармактык борбордук) жана бириктирилген архивдер комплектоо булактарынын мекемелеринин тизмесин түзүп алар боюнча иш жүргүзүшот;

- архивде кабыл алынган документтердин эсебин жүргізуң, сакталуусун камсыз қылат;
- архив документтеринин илимий-маалымкат аппаратын түзөт жана аны толуктайт;
- архивде сакталған документтердин илимий жана практикалық баалуулугунун экспертизасын жүргүзот, документтерди иштеп чыгат жана сакталууга тиши болгон көктөмөлөрдүн жылдык тизмеленишин, ошондой эле сактоо мөөнөттөрү бүтүп, жок қылууга болғанғон көктөмөлөрдүн актыларын мекеменин экспертизик комиссиясынын (мындан ары - ЭК) каросуна жиберет;
- мекеменин ЭКинин ишине катышат;
- "Кыргыз Республикасынын архив фондуда жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мөөнөттө документтерди туруктуу сактоого даярдан, тишиштүү мамлекеттик архивге откорушот;
- архивде сакталған фонддордун курамы жана колому тууралуу маалыматтарды тишинтүү мамлекеттик архивге берет;
- мекеменин түзүмдүк болунушторундо көктөмөлөрдүн туура түзүлүшүн, таризделишин жана сакталышын контролдойт;
- мекеменин жетекчилегине архив ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүни оркуидотуу боюнча сунуштарды киргизет;
- белгиленген тартипте маалыматтарды, кочурмөлөрдү берет; пайдаланууга берилген документтердин эсебин жүргүзот;
- архив жана иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча ченемдик-методикалык документтерди иштеп чыгууга катышат;
- мекеменин түзүмдүк болунушторундо документтер менен иштөөдө методикалык жана практикалық жардам корсотовт;
- архивдин жана иш кагаздарды жүргүзүү кызматынын кызматкерлеринин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча откөрүлгөн иш-чараларга катышат.

#### **4. Укуктары**

##### **10. Архивариус томонкүлөргө укуктуу:**

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондуда жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте түзүмдүк болунуштордан жана комплекттоо булактарынан - мекемелерден документтерди оз мөөнөтүндо берүүсүн талап қылууга;
- түзүмдүк болунушторунун жана архивди комплекттоо булактарынын - мекемелеринин документтер менен иштоо эрежелерин сактоосун контролдоо;
- түзүмдүк болунуштордан жана архивди комплекттоо булактарынан - мекемелеринен архивдин иштоосу үчүн зарыл болгон маалыматтарды талап қылууга;
- мекеменин адистерин эксперт жана консультант катары ишке тартууга.

#### **5. Жоопкерчиликтери**

##### **11. Архивариус же мекеменин архиви үчүн жооптуу кызматкер:**

- документтердин сакталуусун камсыздоочу шарттар сакталбагандыгы;
- документтер жоготулгандыгы же санкциясыз жок қылынгандыгы;
- туруктуу жана убактышуу сакталуучу документтерди ирээтие көлтируү мөөнөттөрү сакталбагандыгы;
- документтер мамлекеттик сактоого оз убагында откөрүлбөгөндүгү;
- мекемеде болгон документтердин архивдик маалыматтарын, кочурмөлөрүн берүүден негизсиз баш тартылгандыгы;
- документтерди пайдалануу эрежелеринин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтерди пайдалануучулардын колдонуу укуктарынын бузулгандыгы;

- мекеме жоюолган же өзгортүлүп түзүлген учурда укук мурас тоочу же ал жок болсо тиешелүү мамлекеттик архивге архивдик документтерди откоруп берүү боюнча чара көрүлбогондук;
- тиешелүү мамлекеттик архивге документтерди сактоо шарты жана сакталган документтердин саны тууралуу маалымат берилбегендиги;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун мамлекеттик болугунун документтери менен мыйзамсыз соода-сатык жана башка мыйзамга каршы бүтүмдөр;
- мамлекеттик архив мекемелеринин оқулун мекеменин архивине киргизбекендиги үчүн жооптуу болот.

#### **6. Мекеменин архивинин документтеринин курамы**

12. Мекеменин архивинин документтеринин курамы мекеменин ишинин функцияларына жана өзгөчөлүгүнө жараша түзүлөт.

13. Архивдин түрүнө жараша анда томондөгүлөр сакталат:

- ошол мекеменин документтери;
- мурдагы мекемелердин документтери;
- тармактын жоюолган мекемелеринин документтери;
- мекеменин ведомстволук жана аймактык органдарынын документтери.

14. Мекеменин архивинин документтеринин курамына томондогүлөр кирет:

- иш кагаздарын жүргүзүү аякталган туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү документтер;
- узак мөөнөткө сакталуучу (10 жылдан ашык) документтер;
- жекече курам боюнча документтер;
- жоюолган мекемелердин убактылуу сакталуучу документтери.

Мекеме архивинде ошондой эле аудиовизуалдык документтер (кино, фото, фоно, видео), документтердин илимий-маалымкат аппараты (көктөмөлөрдүн тизмелениши, картотекалар, ж.б.), эсеп документтери сакталат.

#### **7. Мекеменин архивинин имарат жайына жана жабдууларына коюлуучу талантар**

15. Мекеменин архиви документтерди сактоо үчүн бөлүнгөн жабдылган же ыңгайлаштырылган озүнчө жайга жайгаштырылат.

16. Архивдин имарат жайы кызматкерлердин иш болмөлөрүнөн, тамак-аш азыктарын же химиялык заттарды сактоого же көздөнууга байланыштуу лабораториялык, өндүрүштүк, камна, тиричилик жайларынан болунуу жайгаштырылып, алар менен жалпы желдетүүчү каналдарынын болбошу талап кылышат.

17. Архив жайы орт кокустурунан, суу кантап кетүүдөн коопсуз жайгашып, кошумча чыгуучу эшиги болууга тийиш.

18. Архив жайында газ, суу, канализациялык жана башка магистралдык куруулары болбоого тийиш. Магистралдык эмес максаттагы куруулардын коюлушуна, алар аркылуу етүүчү заттар архив жайына кирбекендей болуп, атайын ылайыкталып жасалган шартта гана уруксат берилет.

19. Архив жайында тышкы эшиги темир менен капиталып, бекем кулпу менен жабдылыши керек. Иш мезгилиниен тышкaryы убакыттарда эшик мөөрлөнүп бекитилет же пломбаланат. Мөор же пломба ички эмгек тартиби белгилеген эрежеге ылайык, ачкычтар менен биргэ белгиленген жерде сакталат.

20. Архив жайы күзөт сигналы менен жабдылат, биринчи кабаттагы жайлардын терезелерине темир торлор орнотулат.

21. Архив жайындагы жарык берүүчү каражаттар (лампочкалар, шамдар) жарык тингте болушу керек; архив жайында болуштуруүчү калканычтарын, сактагычтардын жана копшуучу очүрүүчүлөрдүн орнотулушуна жол берилбейт.

22. Архив жайы ортко каршы сигналдар жана орт очуруүчү жабдуулар менен жабдылыны керек.

23. Документтерди тике тийген күн нурууан сактоо керек. Документтерди тике тийген күн нурууан сактоо учун терезелер нарадланат же сырдалат.

24. Документтерди сактоонун температуралык-нымдуулук режими томөндөгү параметргө ылайыктуу болууга тийиш:

Документтердин түрлөрү	Температура	Нымдуулук
Кагаз негизиндеи документтер	+17-19 °C	50-55%
Тасмага түшүрүлгөн документтер:		
- кара-ак;	+15 °C	40-55%
- түстүүлөр	+2-5 °C	40-55%
Магниттик тасмалардагы жана дискалардагы документтер	+15-20 °C	50-65%

Климаты жонго салынбаган жайларды желдетип турлуу, абаны нымдоочу же кургатуучу кошумча жабдууларды орноттуу сунуш кылышат.

25. Архивде корүнүктүү жерге орт коопсуздүгүн сактоо боюнча нускама, орт чыккан же башка кырык болгон учурда документтерди эвакуациялоо планы илинет.

26. Архив жайлары чап басын калууга, когорун кетүүгө, күрт-кумурескалардын, кемирүүчүлөрдүн пайда болушуна жол берилбендей үлгүлүү тартынте жана тазалыкта кармалышы керек.

27. Архив жайында документтерди сактоо учун стационардык темир текчелер коюлушу керек. Жыгачтан жасалган текчелерди колдонууга да жол берилет, бирок анын негизги шарты - алар мезгил-мезгили менен атайын ортко каршы эритмелер менен иштелип туруга тийиш.

28. Архивдеги жашыруун, отө баалуу коктөмөлөрдү жана эсеп документтерин сактоо учун сейфтер же темир шкафттар колдонулат.

29. Документтерди алып берүү, жайгаштыруу жана которуштуруу учун архивдин кызматкерлери шаты жана атайын кол арабалар менен камсыз болушу керек.

### МАКУЛДАШЫЛДЫ

«Нур» ЖАКини Эксперттик Комиссиясынын

28 август 2020жыл №1 Протоколу Абдрахимов

### МАКУЛДАШЫЛДЫ

Мамлекеттик архивдин экспертик-текшерүүчү

методикалык комиссиясынын 2020-жылдын

«08» 09 №14 Протоколу

